

Кыргыз Республикасы
Талас облусу
Бакай-Ата району
Озгоруш айылдык Кенеши



Кыргызская Республика
Таласская область
Бакай-Атинский район
Озгорушский айылдык Кенеш

**ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.02.2023 № 5

Озгоруш айылы

Озгоруш айылдык Кенешинин 2023-жылдын 21-февралындагы болуп откөн VIII-чакырылышынын 2-сессиясында Озгоруш айыл оқмотунун башчысы З. Надырбаевдин КР Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмет жана жергилитүү өз алдынча башкараруу иштери боюнча мамлекеттик агентиги КР-нын жергилитүү жааматтарынын типтүү уставын иштеп чыгып, 2022-жылдын 12-декабрындагы № 279-байруту менен бекиттилген сунушун утуп, талкуулап чыгып, Озгоруш айылдык кенеши

Токтом кылат :

1. Озгоруш айылдык аймагындагы жергилитүү жааматтарынын типтүү уставын 1-2 тиркемелерге ылайык бекитилсін.
2. Жергилитүү жааматтарынын типтүү уставынын айрым жоболорун турмушка ашыруу боюнча иш аракеттер жүргүзүлсүн жана үшүл уставга ылайык демилгечи толтордун курамын түзүлсүн.
3. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Озгоруш айыл оқмотунун башчысы З. Надырбаевге милдеттенидирилсін.

Торага



Т. Бечелов

Талас облусунун Бакай –Ата районунун Өзгөрүш айыл аймагынын жергиліктүү жамааттынын уставы.

Жергиліктүү жамааттын Уставы.

Биз, Өзгөрүш айылдык аймагынын жергиліктүү жамааты, ез аймагыбызда терриориябызда жергиліктүү маанидеги маселелерди ез демилгебиз жана ез жоопкерчилгебиз менен чечүү укугубузду жана миддетибизди сезүү менен; ата-бабабыздын “Ырыс алды ынтымак”, “Көп тукурсө көл” деген накыл көптерин туу тутуп;

өзүбүздүн терриориябыздагы жашаган жергиліктүү жамааттын мүчөлөрүнүн жана башка жарандардын бузулбас биримдигин, ынтымагын, коомдук тартишти жана тынчтыкты курууну камсыз кылууну, адеп-ахлакты тазарттууну жана чындоону, айыл аймагыбызды онуктурүүнү максат кылып;

жергиліктүү жамааттын ички жашоо-тиричилгинин негизги принциптерин жана эрежелерин күндөлүк турмушка киргизүүнү көздел, ушул уставды кабыл алабыз.

I. Жалпы жоболор

II. Жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдары

III. Жергиліктүү маанидеги маселелер

IV. Жергиліктүү жамааттын жергиліктүү ез алдынча башкарууну жүзегө ашырууга түз катышшуу формалары

V. Жергиліктүү жамааттын ички жашоо-тиричилгинин негизги принциптери жана эрежелери

VI. Корутуунду жоболор

I. Кириш болугү

1. Жалпы жоболор

1.1. Өзгөрүш айыл аймагынын жергиліктүү жамааттынын Уставы - жергиліктүү жамааттын жыйындарында (чогулуштарында) талкуунун жыйынтыгы боюнча жергиліктүү көңөштөн токтому менен бекитилди, жергиліктүү жамааттын ич-ара жашоо-турмушунун негизги эрежелерин жана принциптерин жөнгө салуучу, жергиліктүү жамааттардын мүчөлөрүнүн укуктарын жана миддеттерин кароочу, жергиліктүү жамааттардын бюджеттик процесстерге катышуусун кошкондо жергиліктүү маанидеги маселелерди жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынбаган жергиліктүү ез алдынча башкаруу ишинин башка маселелерин чечүүдө жергиліктүү жамааттын мүчөлөрүнүн бири бири менен жана жергиліктүү жамааттын жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдары менен ез ара мамлелеринин тартибин кароочу акт болуп саналат.

1.2. Ушул Устав айыл аймагында колдонулат жана өзүнүн уюштуруу-укуктук түрүнө карабастан, айыл аймагында иштеп жаткан бардык юридикалык жактар, ошондой эле жеке жактар жана алардын бирикмелери үчүн миддеттүү болуп саналат.

2. Негизги түшүнүктөр жана терминдер

Ушул Уставда темендөгү түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:

администрациялык-аймактык бирдик - бул мамлекеттик бийлик же жергиліктүү езалдынча башкаруу органдары тиешелүүлүгүнө жараша мамлекеттик башкарууну же езалдынча башкарууну жүзегө ашыруучу, ез ичине бир же бир

нечекалктуу конуштардын жана башка калк отурукташпаган аймактарды камтыган, мыйзам тарабынан аныкталган аймактар;

жергиліктүү жамаат – жергиліктүү маанидеги маселелерди түзден-түз жана алар тарабынан түзүлген жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдары тарабынан чечүүто жалпы кызыкчылыктары менен бириккен тиешелүү айылдык аймактын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары;

жергиліктүү маанидеги маселелер – жергиліктүү ез алдынча башкаруу органы, ошондой эле ездөрүнүн түзден түз экртерин билдириу менен жергиліктүү жамааттын мучөлөрү чечүүчү, айыл аймагынын калкынын жашоо-турмушун түзден түз камсыз кылуунун маселелери;

откорулуп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар – мыйзамдын же келишимдин негизинде аткаруу үчүн жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдары тарабынан мамлекеттик органдарга откорулуп берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктар;

демилгечи топ – ушул Уставга ылайык айылдык чогулушту жана курултайды еткөрүү, айыл аймагынын артыкчылыктуу кейгөйлерүн жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдары менен биргеликте чечүү боюнча элдик демилгени жүзеге ашыруу боюнча ыктыярдуу негизде түзүлген айыл аймагында жашаган 5-7 жарандардын курамындагы ыктыярдуу бирикме;

(Демилгечи топтордун мучалерүнүн саны жергиліктүү жамааттардын жана жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдарынын ез ыктыяры боюнча белгиленет);

жергиліктүү курултай (жергиліктүү жамааттын курултайы) – айыл аймагында жалпы кызыкчылыстарды жараткан жергиліктүү жамааттын жашоо-турмушунун маанилүү маселелерин талкуулоо, коомдук өнүгүүнүн багыттары боюнча сунуштамаларды берүү максатында еткөрүлүүчү айыл аймагынын жергиліктүү жамааттын екулдерүнүн жыйыны;

муниципалдык менчик – жергиліктүү ез алдынча башкаруунун киреше алуу булагы болуп саналган жана жергиліктүү ез алдынча башкаруунун иш-милдеттерин жүзеге ашыруу үчүн зарыл болгон жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдарынын ээлик кылуусунда, пайдалануусунда, тескөөсүнде турган жергиліктүү жамааттын менчиги;

жергиліктүү (элдик) ченем чыгаруу демилгеси – жергиліктүү маанидеги маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорун (токтомдун долбоорун) иштеп чыгууга жана жергиліктүү кенештин кароосуна белгиленген тартипте киргизүүтө жергиліктүү жамааттын укуту;

жараандардын чогулушу (жыйыны) – жергиліктүү маанидеги маселелерди талкуулоо, жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдарынын жана жергиліктүү ез алдынча башкаруунун кызмат адамдарынын иши жөнүндө калкка маалымат берүү үчүн колдонулуучу бир кочонуу, кварталдын, айыл аймагында жашаган жарандардын жергиліктүү ез алдынча башкарууну ишке ашырууга түзден-түз катышуусунун формасы.

коомдук угуулар – жамааттын турмушунун маанилүү маселелери боюнча калктын пикирин иликтеп билүүгө, сунуштарды жана рекомендацияларды алууга, оптималдуу, таразаланган чечимдерди табууга калктын кызыкчылыгын эске алуу менен чечимдерди кабыл алуу үчүн жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдарынын демилгеси боюнча еткөрүлүүчү, ачык талкуулоо формасындагы уюштурулган иш-чара;

жамааттын муктаждыгын чогуу илкөө – маалыматтарды биргелешип жыйино, аларды талдоо процесси жана калктын пикирлерин жана кызыкчылыктарын эске алуу менен ишти пландаштыруу;

каада-салт – канцайдыр бир элдин турмуш тиричиликтеги, үй-бүлөдегү жүрүм-турум нормализары, зреҗелери, ырым-жырым, адеп-ахла, каада-жөрөлгө, жол-жоболордун

жайындысы. Каада-салттарды жана үрп-адаттарды ар кандай ырым-жырымдар, жеролгалор коштойт.

салт - жалпы әддик мунездөгү менталдык зережелердин системасы, ал езүне нарк, каада, әддик үрп-адаттарды камтыйт жана ырым-жырымдар менен коштолуп турат.

эреже - бул ишмердуулуктүн кандайдыр-бир түрүн жүзегө ашыруунун тартибин аныктоочу процедуралык зережелерди белгилеген ченемдик укуктук актынын формасы.

3. Айылдык аймактын территориясы

3.1. Айылдык аймактын территориясы, айылдык аймактын административдик-аймактык чек араларынын чектериндеги жерлерди езүне камтыйт.

3.2 Айылдык аймактын территориясы томендөгү айылды езүне камтыйт.

* Өзгерүш

4. Айылдык аймактын жергиліктүү жамаатынын статусу, укуктары жана мүлдөттери

4.1. Жергиліктүү маанидеги маселелерди езүнүн жоопкерчилиги менен ез алдынча чечүүгө жалпы кызыкчылыктары менен бириккен, айылдык аймакта туруктуу жашашкан Кыргыз Республикасынын жарандары айылдык аймактын жергиліктүү жамаатын түзүштөт.

4.2. Жергиліктүү жамаат жергиліктүү ез алдынча башкаруунун негизги субъектиси жана объектиси болуп саналат.

4.3. Жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдары ез ишмердуулугунун бардык негизги маселелерин жергиліктүү жамаат менен макулдашып чечишет, ез ишмердуулугү тууралуу жергиліктүү жамааттын алдында отчет беришет. Жергиліктүү жамаат жергиліктүү ез алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдарынын ортосундагы талаш-тартыштарды чечет.

5. Жергиліктүү жамааттын мүчөлүгүнө отүүнүн жана мүчөлүгүнөн чыгуунун тартиби

5.1. Жашы 16 дан жогору, Кыргыз Республикасынын жаранынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте айылдык аймакта езу жашаган дареги боюонча каттоодон оттүү фактысы аны айылдык аймактын жергиліктүү жамааттын мүчесү деп таануу үчүн негиз болуп саналат.

5.2. Кыргыз Республикасынын жараны томонку учурда жергиліктүү жамааттын мүчөлүгүнөн чыгат:

- ал Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо;
- ал каза болгондо;
- аны елдү, дайынсыз жок болду деп таануу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргендө;
- ал айыл аймагынан сырткары туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткенде.

6. Жергиліктүү жамааттын мүчөлөрүнүн укуктары

6.1. Жергиліктүү жамааттын мүчөлөрү жынысына, расасына, тилине, майыптыгына, этностук таандыктыгына, дин тутуусуна, курагына, саясий жана башка ишенимдерине, билимине, тегине, мулктүк жана башка абалына, ошондой эле башка жагдайларга карабастан темендөгүлөргө укуктуу:

- жергиліктүү маанидеги маселелерди чечүүтө катышууга;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мамлекеттик органдарга жана жергиліктүү ез алдынча башкаруу органдарына шайлаптууга жана шайлоого;

- жамааттын ишин башкарууга байланыштуу маселелерди талкуулоого
- мыйзамдарда жана ушул Уставда белгилентен тартилте жергилектүү кенештин токтомдорунун долбоорун демилгелөө жана аларды жергилектүү кенештин каросуна киргизүү үчүн демилгечи топторду түзүүтө;
- жамааттын муктажылын иликтоого жана аларды жергилектүү ез алдынча башкаруу органдары жана (же) мамлекеттик органдар менен бирдикте чечүү үчүн демилгеүү топторду түзүүтө;
- айыл өкмөтүнө жана жергилектүү кенешке, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмчөлөрүне, уюмдарга, мекемелерге, ишканаларга жана алардын жетекчилерине жеке езү кайрылуута, ошондой эле сунуштар, арыздар жана паттануулар менен кошо жеке жана колективдүү кайрылууларды жөнөтүүтө, жамаатка тиешелүү бардык маселелер боюнча ез алдынча башкаруу органдарына сунуш киргизүүгө жана коюлган суроолоруна ынанымдуу жооп алууга, алардын иши боюнча шикирин айттууга жина баа берүүтө;
- жергилектүү жамааттын мүчөлөрү учун белгилентен женилдиктерден пайдаланууга;
- муниципалдык менчиктүү мүлкүнүн объектилеринин реестриинин мазмуну менен таанышууга;
- айыл чарбасына жарактуу Мамлекеттик фондунун жерлерин, муниципалдык жерлерди жана муниципалдык менчикте турган башка мүлктердү берүү боюнча жергилектүү ез алдынча башкаруу органдары откөргөн сатууларга (аукциондорго жана конкурстарга) катышууга;
- жергилектүү курултайларга, айылдык жыйындарга, чогулуштарга, жергилектүү ез алдынча башкаруу органдарынын ачык жыйнальштарына катышууга, ез оюн эркин айтып, талкууланып жаткан маселе боюнча езүнүн сунуштарын киргизүүгө;
- уставда караган ушул укуктар ез алдынча башкаруу органдары же алардын кызматкерлери тарабынан бузулса, аларды кароо максатында тиешелүү органдарга кайрылуута;
- жамааттын башка мүчөлөрү тарабынан коомдук тартилти, ушул Уставдын эрежелерин бузган учурда, алардан мыйзамдардын, ушул Уставдын аткарылышын, коомдук тартилти сактоону жана укук бузуларды токтотууну талап кылууга, керек болсо жергилектүү ез алдынча башкаруу органдарына жана укук коргоо органдарына кайрылуута;
- жамааттын жашоо шартын жакшыртуу максатында откөрүлгөн коомдук пайдалуу, демөөрчүлүк иш-чараларына (ашарларга, ишембиликтерге, демөөрчүлүк акцияларына, иш-чараларга, марафондорго) катышууга;
- кичи аймактардын айланасындагы жаны турак-жай конуштарынын кенештери, ўй, кечө, жамааттык комитеттер түрүндө аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдарын, жаштар комитетин, аялдар кенешин, аксакалдар кенешин, ыктыярдуу элдик кошундарды, коомдук алдын алуу борборорун (КААБ) жана башка коомдук уюмдарды, жамаатты, коммерциялык эмес уюмду Кыргыз Республикасынын мыйзам ченемдерине карама-карши келбегендөй түзүүтө же аларга мүчө болуп кириүүтө;
- жергилектүү бюджетти түзүүтө катышууга, ошондой эле жергилектүү бюджеттен чыгымдалып жаткан каражаттар тууралуу түшүнүктүү жана жонокөйлөтүлгөн формада маалымат алууга (жаандык бюджет);
- мыйзамдын чегинде өндүруштук тейлөөчүлүк (сервистик) соода жана калкка башка кызмат көрсөтүү багыттындагы ишканаларды уюштурууга;
- адап мээнет, ак эмгек менен ез байлыгын арттырууга жана анын жалпы жамаат, ошондой эле ез алдынча башкаруу органдары тарабынан ишенимдүү корголушун талап кылууга;

7. Жергилиттүү жамааттын мүчөлөрүнүү милдеттери

7.1. Жергилиттүү жамааттын мүчөлөрү расасына, этностук тиешелүүлүгүнө, динге болгон мамилесине карабастан, томондегүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Уставды бекем сактоого;
- жергилиттүү жамааттын башка мүчөлөрүнүн укуктарын жана эркиндиктерин урматтоого;
- жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноско таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлары боюнча адамдарды басмыроого жол бербеегө;
- этностук маанидеги кейгейлерге етүү кетүү ыктымалы бар социалдык жана башка характердеги конфликтерди алдын алуу боюнча укук коргоо органдарына жана жергилиттүү бийликке көмөк көрсөтүүге;
- этностук жамааттардын маданиятынын езгечелүктөрүнө толеранттуу болууга;
- жамааттын ез алдынча башкаруу органдары тарабынан мыйзамдын чегинде белгиленген салыктардын жана жыйымдардын баардык турлорун кечикитирбей ез убагында телоего;
- жамааттын турмуш-тиричилик шартын жакшыртууга баардык коомдук пайдалуу жумуштарга (социалдык баатыттагы объектилерди, жолдорду, көнтөрөлөрдү, ондогон арыктарды, кечелердү, санитария боюнча тазалоого, көркөндүрүүге, жашылданырууга жана башка максаттарында уюштурулган ашарларга) катышууга, аларды ишке ашыруу боюнча (бекитилген шарттарды, чекиттерди) нормаларды, өзгөчө кырдаалдарда жана башка шарттарда коомдук тартипти, жарандык коргонуунун талалтарын сактоого жана башка коомдук кызметтарды милдеттүү түрдө аткарууга;
- жамааттын мүчөлөрүнүн биргелешкен пайдалануусундагы жерди, сууну жана башка жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдаланууга.
- ез үйүн, короо-жайын таза кармоого жана ез убагында ондоп турууга, көркөндүрүүгө жана жашылданырууга, ез чарбасынан жогорку түшүмдү алууну камсыз кылууга;
- калктуу конуштардагы жалпы колдонуудагы жерлерде жүргөндө тазалыкты сактоого;
- курчап турган табиятка (айланы-чайрөгө) камкордук, сарамжалдуулук менен мамиле жасоого, токой, бак-дарак жана башка есүмдүктөрge жана жан-жаныбарларга кыннат мамиле кылгандар менен аесозуз күрөшүүгө, тарихый, маданий жана табигый эстеликтерди сактоого;
- калктуу конуштарда мал кармоодо айдоолорду майкандоого, талаадагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жыйналган түшүмүн керектеөден чыгаруу же жок кылуу, бак-дарактарга зыян келтириүүгө жол бербеогө, санитардык, ветеринардык жоболорду сактоого;
- мал жайууда малды Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндө» мыйзамына ылайык жайытка чыгарууга, же атайын мал жайууга ылайык жерлерге жайууга;
- турак-жай имараттарын куруу эрежелерин так сактоого, турак үйлөрдү, ага жакын аймактарды пайдалануда ерт коопсуздукунун санитардык жана ветеринардык эрежелеринин туура сакталышына көмектөшүүгө;

- мыйзамдуулукту бузуунун бардык көрүнүштерүнө, коомчулуктун материалдык байлыктарына зиян келтируучуларға жана ашентүүлүккө көнүл коштук менен мамиле жасабай ага каршы күрөшүүтө милдеттүү.

Жергилиттүү жамааттын ар-бир мүчөсү, ез аймагынын калыптанып калган шарттарына жараشا, кошумча төмөндөгү **өзгөчө милдеттерди жана парздарды аткарууга милдеттүү**:

- ар бир ата-энсенин милдети катары баланын осуп-өнүгүүсүнө жана билим алуусуна кам көрүүтө, туура тарбия берүүтө жооп берүүтө;

- эмгекке жарамдуу жашы жеткен ар бир бала ата-энелерине камкордук көрүүтө;

- жалпы калктын ыйык парзы катары жамааттын ар бир мүчөсүнө гумандуулук жана боорукердик менен мамиле жасоого, жетимдерди жана ата-энесинин багуусунаң ажыраган балларды, ошондой эле багар-көрөрү жок кары-картаңдарды, майынтарды, эмгекке жарамсызларды камкордукка алууга жана багууга;

- улууга урмат, кичүүтө ызат, аялдарга сый көрсөтүүгө, араккечтике, ууруулукка, бангилликке, сойкуулукка, бузукуулукка, бекерпоздукка барбоого, жамааттын башка мучелерүнүн укуктарын жана эркиндигин ызаттоого, коомдук тартипти сактоого катышууга;

- ар бир үй-бүле башчысы ез үй-булөсүнде ынтымактуу, бейпил турмушту камсыз кылуута, кошуна колондор менен тынчтыкта жашоого, үй-булөө мучелерүн, айрыкча жаш муундарды эмгектенүүгө, Ата-Мекенин, ез айылын сүйүүтө, патриотуукка, интернационализмге, достукка тарбиялоого;

- ар бир улуттун намысын жана квада-салттарын урматтоого, улуттар аралык ынтымакты, биримдикти чындоого, ар бир улуттун маланиятын өркүндөтүүгө көмөк көрсөтүүгө;

- айыл аймагынын коомдук жайларында жамааттын беделин түшүрүүчү жосунсуз жоруктарды жасабоого, намысты бекем кармоо ыйык парз экендигин унуппоого;

- маркумду ақыркы сапарга узатууда жоосунсуз жоруктарды жасоого, атап айтканда көнүл айттуу сыйктуу шылтоолоп ичкىлил ичүүлөргө, уруксат берилгенден ашык мал союута, жыртыш таратууга, кийит кийизүүгө, доорон акы берүүгө катуу тынуу салынат;

- кызды күбөөгө берүү, келин алуу эки тараптын макулдашуусу менен жүргүзүүлүп жана ашылча чыгымга жол берилбейт;

- ичкىлилкке, наркоманияга етө берилген атуулдарга коомдук жаза чаралары менен таасир кылууга катышууга;

- айышагы ар бир атуул кыргыз элинин кайрымдуулук салттарын улап, бейбачараларга, жардамга мұктаждарга жардам көрсөтүү максатында айыл өкмөтүнүн алдында фонд ачылат, түшкөн каражат комиссия аркылуу белүштүрүлүп турлат;

- уруксатсыз анчылык кылууга жана бальк уулоого, жаратыльштагы жапайы жаныбарларга, осүмдүктөргө бүлгүн салууга жол бербөөгө;

- айыл аймагындагы жол жээктөрингө мунисипалдык менчиктеги бакдараптарды айыл өкмөтүнүн уруксатсызыз кывоуга тынуу салынат;

- ар бир айылда бада же кезүү уюштурулуп бош жүргөн мал болбоого тишиш. Эгин жана чоп чабынды, үлүш жерлерге түшкөн мал үчүн эсси же бадачы мыйзам чегинде жаза тартат.

- Орозо, Курбан айт, Ноорузду спирт ичимдиксиз белгилөө ар адамдын ыйык милдети деп эсептелинет.

II. Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары

8. Жергиліктүү өз алдынча башкаруу жана аны ишке ашыруунун формалары

8.1. Жергиліктүү өз алдынча башкаруу – бул жергиліктүү жамааттардын жергиліктүү маанидеги маселелерди өз кызыкчылыктарында жана өз жоопкерчилиги менен өз алдынча чечүүсүнүн Конституция менен кепилденген укугу жана чыныгы мүмкүнчүлүгү.

8.2. Жергиліктүү өз алдынча башкарууну жарандардын жергиліктүү жамааттары түздөн-түз же жергиліктүү өз алдынча башкаруунун екүлчүлүктүү (жергиліктүү кенештер) жана аткаруу (айыл өкметү) органдары аркылуу жүзөгө ашырышат.

9. Жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдары

9.1. Өзгөрүш аймагынын жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдары - жергиліктүү кенештер, айыл өкметү, өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын, башка ченемдик укуктук актыларынын, ушул Уставдын негизинде жалпы калктын атынан ачык жана жергиліктүү жамааттын кызыкчылыктарында жүзөгө ашырышат, анын алдында жооптуу болушат.

III. Жергиліктүү маанидеги маселелер

10. Жергиліктүү маанидеги маселелер

10.1. Жергиліктүү маанидеги маселелер – бул айыл аймагын жашоо-турмушунун тутумунун иштешин жана өнүгүшүн үюштүруу, жергиліктүү жамааттын жашоо тиричилигин жана башка таламдарын кананттандырууну камсыз кылуу үчүн жергиліктүү жамааттын жана анын жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына берилген маселелер.

11. Мыйзамда белгиленбegen жергиліктүү маанидеги маселелерди аныктоонун тартиби

11.1. Маселени жергиліктүү маанидеги деп табуу үчүн ал жергиліктүү мұқтаждыктын жана кызыкчылыктын болушу, мамлекеттик же башка тараптардың эч кимиси аны чечпей жатышы, аны чечүү үчүн ресурстарды табуунун мүмкүнчүлүгүнүн бардыгы, аны аткаруучу субъектилердин (жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдары, жамаат) отчеттүүлүгү сыйктуу критерийлерге туура келүүгө тийиш.

11.2. Төмөнкү тизмедеги маселелер жергиліктүү маанидеги маселелер катары жергиліктүү жамааттын уставына сунушталды:

көчөлөрдү, суу куруджаларын ондоң-түзөөнү жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

коомдук пайдалануудагы жерлердеги бак-дарактарды естүүрүнү жана коргоону жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

калктуу конуштарда жалпы пайдалануудагы сугат суусун колдонууну жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

калктуу конуштарда жалпы пайдалануудагы ичүүчү сууну колдонууну жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

калктуу конуштарда жазғы айдан-себүү жана күзгү оруп-жылоу жумуштарынын мезгилинде калк менен кызмат көрсөтүүчү механизаторлордун ортосундагы мамилелерди жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

калктуу конуштарда коомдук тартиги сактоого көмөк көрсөтүү;

жергиліктүү жамааттын ичиндеги ийкемдүү мамиле, жашоого жагымдуу маанай түзүү, жергиліктүү жүрүм-турумду, адеп-ахлакты бекемдеөгө, элдик каадасалты сактоого жана өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;

жергиліктүү жамааттын мүчөлөрүнүн арасындагы ар кандай никир келиншестиктерди, чыр-чатактарды чечүүтө көмөк көрсөтүү;

үй булелүк салтанаттарды откөрүүнү жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;
маркумду ақыркы сапарга узатуу, эскерүү иш чарапарын откөрүүнү жөнгө
салууга көмөк көрсөтүү.

**12. Жергилиткүү жамааттын жергилиткүү маанидеги маселелерди чечүүтө
каташуусу, бул учурдагы жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара
мамилелеринин тартиби. Демилгечи топтор**

12.1. Жынысына, рассына, улутуна, тилине, түткөн динине, кызматтык жана мүлкүк
абалына кез карандысыз 16 жашка толгон жергилиткүү жамааттын мүчелору жергилиткүү
жамаатты социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын (мындан ары - СЭӨП)
натыйжалуу ишке ашыруу, аймактын турмуш-тиричиликтик тутумдарын өнүктүрүү, калкка
зыры болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү максаттарында
жергилиткүү маанидеги маселелерди чечүүдө жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдары
менен өз ара аракетте каташууга укуктуу.

12.2. Жергилиткүү жамааттын жергилиткүү маанидеги маселелерди чечүүтө
каташуусу жамааттын мүчелорунун жамааттын муктаждыктарын жергилиткүү өз алдынча
башкаруу органдары менен биргелешип же өз алдынча иликтоосу аркылуу жузеге ашырылат.

12.3. Жергилиткүү жамааттын муктаждыктарын биргелешип иликтоө процессинде,
ыктыярдуу негизде ылайык оқмоту жана /же жергилиткүү жамааттын мүчелору ар кайсы
тармактар боюнча демилгечи топторду түзөт, аткаруу мөөнөтторун, ресурстарын, аткарууга
жооптууларды белгилейт. Бул учурда жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана
жергилиткүү жамааттын артыкчылыктуу кейгөйлөрүн табуу, аларды чечүү боюнча иш-
чаршарды аныктоо, бул тууралуу айылдык аймактын жашоочуларынын ой-пикирлерин жана
кызынчылтыктарын эске алуу ишке ашырылат.

12.4. Жамааттын муктаждыктарын биргелешип иликтоө процессине томенкүлөр
каташа альшат:

- жергилиткүү жамааттын жигердүү мүчелору;
- жергилиткүү кенештин депутаттары;
- айыл оқметүнүн аппаратынын кызматкерлери;

12.5. Демилгечи топтордун саны жана алардын курамы, жергилиткүү жамааттын кичи
кенеши менен макулдашылат, андан кийин айыл оқметүнүн башчысынын чечими менен
бекитилет.

12.6. Биргелешкен аракеттер Планынын долбоору жергилиткүү жамаат менен
жыйында (чогулушта), коомдук угууларда макулдашылат, каташуучулардын сый-пикирлери
жана сунуштарын эске алуу менен жергилиткүү кенеш тарабынан бекитилет. Бул мавымат
жергилиткүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарын расмий сайтына же болбосо
макалматтык тактайында илинүү жолу менен жалпы элгэ маалымдалат.

12.7. Социалдык-экономикалык онүгүү жана калкты социалдык коргоо программысы
айыл оқмоту тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик
кодексинин талаптарына ытайдык жергилиткүү кенеш тарабынан бекитилет.

12.8. Жергилиткүү жамааттын социалдык-экономикалык өнүгүү жана калкты
социалдык коргоо программынын долбоорун талкуулоо боюнча коомдук угууларды
өткөрет. Талкуунун жыйынтыгы боюнча социалдык-экономикалык өнүгүү жана калкты
социалдык коргоо программы жана жергилиткүү бюджеттердин артыкчылыктары көзектеги
бюджеттик жылдан мурунку жылдын 1-июнунан кечикирилбестен жергилиткүү кенеш
тарабынан бекитилет.

IV. Жергилиткүү жамааттын жергилиткүү өз алдынча башкарууну жузеге ашырууга түз катышуу формалары

15. Жергилиткүү жамааттын куултайды

15.1. Айыл аймагында жалпы кызынчылтыктарды жараткан етө маанилүү
маселелерди, анын ичинде жергилиткүү жамааттын жашоо-турмушуна тиешелүү
жергилиткүү маанидеги маселелерди жамааттын мүчелору менен талкуулап,
сунуштама түрүндө колективдүү чечим кабыл алуу үчүн айыл аймагынын

жергилиттүү жамааттынын өкүлдерүнүн жыйыны - жергилиттүү жамааттын курултайы (мындан ары - курултай) чакырылат.

Курултайдын делегаттары (жергилиттүү жамааттын өкүлдөрү) жарандардын жыйындарында (чогулуштарында) жергилиттүү жамааттын өкүлдерүнүн ичинен шайланат.

15.2. Курултайдын ишин уюштуруу конституциялык мыйзамда, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен бекитилген Жободо жана ушул уставда каралган тартиппе жүргүзүлөт.

15.3. Курултай төмөнкүлөрдү камтуу менен жергилиттүү жамааттардын турмуштук мааниге ээ болгон бардык маселелерин кароого укуктуу:

- жергилиттүү жамааттардын Уставын кабыл алуу, ага өзгөртүү жана толуктоо киргизүү;

- онуктурүү программаларын жана пландарын, ошону менен биргэ жергилиттүү жамаат менен жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын биргелешкен аркеттер пландарын, аймактын социалдык-экономикалык онуктурүү жана жергилиттүү калкты социалдык коргоо программаларынын долбоорлорун (мындан ары - СЭӨП, БАП ж.б.);

15.4. Курултайдын делегаттары жергилиттүү жамааттын мүчелерүнүн санына жана айыл аймагынын өзгөчөлүктөрүне жараша жергилиттүү кенеш тарабынан белгиленген өкүлчүлүктүн нормаларына ылайык, жергилиттүү жамааттын мүчелерү жашаган жери боюнча айылдык жыйнальштарда (чогулуштарда) шайланат.

16. Жергилиттүү жамааттын кичи кенеши

16.1. Кичи кенешке жергилиттүү курултайдын торагасы жетекчилик кылат.

16.2. Кичи кенеш жергилиттүү жамааттын аймагында жергилиттүү жамааттын мүчелерү аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарын, жаштар комитетин, аялдар кенешин, карыялар кенешин, аксакалдар сотун, ыктымдардуу элдик кошундарды, коомдук айын алуу борборлорун (КААБ), коммерциялык эмес уюмдарды жана башка коомдук уюмдарды түзүшүнө түрткү берет жана кемек көрсетот.

16. Жергилиттүү жамааттын мүчелерүнүн ченем жаратуу (элдик) демилгеси

16.1. Жергилиттүү жамааттын мүчелерү жергилиттүү маанидеги маселелер боюнча ченем жаратуу (элдик) демилгесин көтөрүү укугуна ээ. Жергилиттүү жамааттын мүчелерү тарабынан ченем жаратуу демилгеси тартибинде иштелип чыккан жана жергилиттүү кенешке киргизилген токтомдун долбоору милдеттүү турде демилгесине түрткү берет жана кемек көрсетот.

16.2. Ченем жаратуу демилгесин ишке ашырууга чет элдик жарандар, мыйзам тартибинде аракетке жөндөмсүз деп таанылган, ошондой эле соттун өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратылган жерде кармалган жарандар катыша албайт.

16.3. Элдик ченем жаратуу демилгени ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын бардык аймагында - айыл аймагында согуштук же өзгөчө кырдаалдар киргизилген шарттарда жол берилбейт.

16.4. Ченем жаратуу демилгеси иретинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама каршы келген жергилиттүү кенештин токтомунун долбоорлору жергилиттүү кенешке киргизилиши мүмкүн эмес,

17. Коомдук угуулар. Коомдук угууларды уюштуруунун жана откоруунун тартиби

17.1. Коомдук угуулар - калктын кызычылыгын эске алуу менен жамааттын турмушунун маанилүү маселелери боюнча калктын пикирин иликтеп билүү, иликтеөгө

каташтуулардан сунуштарды жана рекомендацияларды алуу, оптималдуу, таразаланган чечимдерди табуу үчүн жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын демилгеси боюнча еткерулупчу, ачык талкуу формасында уюштурулган иш-чара.

17.2. Коомдук угуулар жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан сунуш кылынган чечимди коомчулук жанчалык колдоорун түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзөт, калкка талкууланган маселе боюнча езүнүн ой пикирин айттууга, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын аймактык белгемчелорунун жетекчилеринен суроого жооп алууга, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына өз жумуштарынын сапиты жөнүндө жана алардын жасаган жумушуна элдин канаттануусу жөнүндө билүүге, зарыл болгон учурда өз иш-аракеттерин элдин кызыкчылкыларын эске алуу менен ондоп-түзөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.

17.3. Коомдук угууларды уюштуруу жана еткерүү жергилиттүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына айыл өкмөтүнө жүктөлөт жана жергилиттүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

17.4. Коомдук угуулар онлайн же/жина онлайн формаларында уюштурулушу жана еткерулушу мүмкүн. Коомдук угууну уюштуруу жана еткерүү формасын жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары аныктайт.

- жергилиттүү бюджетти түзүү жана аткаруу;
- өнүктүрүү программаларынын жана пландарынын долбоорлору (анын ичинде СЭӨП, БАП ж.б.);
- муниципалдык менчилди башкаруу (муниципалдык жерлерди, объекттерди ж. б. саттуу, изкарага берүү, пайдалануу);
- ичүүчү жана сугат суу боюнча, канализация, жылуулук менен жабдуу, турмуш-тиричилек калдыктарды жыйноо жана ташып чыгаруу ж. б. тарифтерди бекитүү;
- жергилиттүү жамааттын жашоо-турмушу камсыз кылуу менен байланышкан башка маселелер.

Жергилиттүү жамаат үчүн езгечө маанигэ ээ болгон маселе боюнча жергилиттүү жамааттын ой пикирин дыкат иликтее, угуу, талкуулоо, сунуштамаларды чогултуу жана маалыматтарды алмашуу максаттарында коомдук угууга бир гана маселени алып чыгуу сунушталат.

17.5. Коомдук угуулар жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан томенкү учурларда мийдэгдүү түрдө еткерүлөт:

- жергилиттүү бюджетти түзүү жана аткаруу маселелерди талкуулоодо;
- өнүктүрүү программаларынын жана пландарынын долбоорлорун талкуулоодо (анын ичинде СЭӨП, БАП ж.б.);
- муниципалдык мүлкүү башкаруу стратегиясын долбоорун бекитүүдө жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекет тарабынан башкарууга еткерулуп берилген муниципалдык мүлкүү бекитүүдө, мындаи стратегияларды иштеп чыгуу жана бекитүү учурунда.

Кызмет корсетүүлөргө (ичүүчү суу, сугат суусу, канализация, жылуулук менен жабдуу, турмуш-тиричилек калдыктарды жыйноо жана ташып чыгаруу ж. б.) тарифтерди бекитүү маселелер боюнча коомдук угуулар зарылдыгына жараша еткерүлөт.

V. Жергилиттүү жамааттын ички жашоо-тиричилегинин негизги принциптери жана эрежелерин

18. Жергилиттүү жамааттын ички жашоо-тиричилегинин негизги принциптери

18.1. Жергилиттүү жамаат езүнүн территориясында жашаган жергилиттүү жамааттын мучелерүүнүн жана башка жараптардын бузулбас биримдигин, ынтымагын, коомдук тартилти жана тынчтыкты камсыз кылуу, айыл-кыштастардын турмуш шартын жакшыртуу, ар бир үй-буленун жана ар бир жашоочунун жыргалчылыгы болуусу, езүн-өзү башкаруу коомун түзүү максаттарын көздөйт.

18.2. Жергилиттүү жамаат езүнүн территориясында жашаган элдин мыкты салт-адаттарын сактайт, азыркы жашоонун езгечолукторун эске алуу менен өркүндөтөт жана жайылтат.

18.3. Жамааттын күндөлүк турмушуна жана ишмердигине, жалпы жашоонун зережелерин кабыл алууга жана кынтыксыз аткарууга катышуу, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына талап кою менен катар аларга көмек көрсөттүү, мыкты жашоонун улгусун түзүүгө, аймақты өнүктүрүүгө салым кошуу жергилиттүү жамааттын ар бир мүчөсүнүн ыйык парзы? Жамааттын толук кандуу жашоосунун негизги шарты болуп саналат.

19. Жергилиттүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин зережелери

19.1. Уставга Мыйзамда аныкталган жергилиттүү маанидеги маселелердин тизмегине кирбекен, кирсе дагы ишке ашыруу процедуналары татаал болгон, ошондой эле жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилигидин компетенциясына кирбекен маселелерди чечүү боюнча зережелер киргизилет.

19.2. Ушул Уставда аныкталган Жергилиттүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин зережелерин бузуу учун томондөгүдөй жаза чаралары колдонулат:

- эксперттүү;
- коомдук уяктаруу;
- айып пул телее.

19.3. Жергилиттүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин зережелерин бузуу фактыларын каттоону (тариздеенү), айып пулдарды ондүрүүнү жергилиттүү жамааттын кичи кенеши, жергилиттүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары менен бирдикте ишке ашырат.

20. Калктуу конуштарда мал, ит, мышык жана канаттуларды кармоонун жана багуунуу зережелери

20.1. Калктуу конуштарда жеке чарбада малды жана канаттуларды кармоо тартиби Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар кодекси, "Жаныбарларды коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, "Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды идентификациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, "Жайылтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, айылдагы үй жаныбарларын жана канаттууларды кармоонун зережелери, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 10-февралындагы № 36 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жайыл жерлеринде мал жаюу ченемин аныктоо тартиби жөнүндө Жобо менен женге салынат.

20.2. Ар бир кожолук адамдар, мал арасында жугуштуу оорулардын тараалышына жол бербөө максатында өз менчигиндеги малды, ит, мышыкты, канаттууну өз убагында каттоодон еткерүүтө, ветеринардык кароодон еткерүп туроо, тиешелүү эмдеөлөрден еткерүп туроо, кой эчкilerди өз убагында күпкеөден откерүүтө милдеттүү.

Айыл аймагындагы, ар бир кожолук ээси жыл ичинде өзүнүн мал жандыгын жылышна эки жоду дарылатып туроо мүлдөттөнест.

20.3. Жамааттын мал кармаган ар бир мүчесү өз менчигиндеги малды жайыл комитети жана айыл өкмөтү менен макулдашылган жазгы, жайкы жана күзгү жайылтарга, болгондо да чектелгсө мөөнөттөргө чейин кармоого мүлдөттүү.

20.4. Жаныбарларды жана канаттууларды кочөлөрдө, аянтарда, сейил бактарда, газондордо жана жарандардын эс алуу жайларында багууга болбойт. Ит жана мышык көкжөнү менен биргө жипке байланган, мурун кап тагылган абалда болууга тийиш. Бул зережелер аткарылбаган учурда алар кароосуз калган деп эсептелет.

20.5. Кароосуз калтырылган ит, мышык, кой, эчки, бодо мал, канаттуу зыян келтирсө (адамдарды, балдарды чочутса, мулкүнө зыян келтирсө, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар кодексинин 124-беренесине ылайык, калктуу конуштарда жаныбарларды багуу зережелерин бузуу учун экспертуу берилет же жеке жактарга 55 эсептик көрсөткүчтүн, юридикалык жактарга (дыйкан чарбаларына) 170 эсептик көрсөткүчтүн олчомунде айып пул салынат.

20.6. Мал жандыктарды жайыл комитети жана айыл өкмөтү тыюу салтан ички жайылтарга кармоого, алыссы жайылтарга белгилентен убактан кеч көчүүтө, күзүнде

эрте кочуп келүүгө болбайт. Эсси жок анызга кирген мал каросуз калтырылган мал дей эсептелет, убактылуу кармоочу жайга айдалып барып киргизилет.

20.7. Каросуз бош жүрген малды болтурбоо учун ар бир айылда бада же кезүү уюштурулат. Эгин жана чөп чабынды, үлүш жерлерге түшкөн мал учун эсси же барады мыйзам чегинде жаза тартат. Кыргыз Республикасынын Укук бузулар кодексинин 238-беренесине ылайык, айдоо жерлерин атайын же этиятсыздык менен тепсөө, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн талаалагы жыйналган түшүмүн жок кылуу же бузуу, кечеттердү зыянга учураттуу учун же жактарга 200 эсептик көрсөткүчтүн, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө айып пул салынат.

21. Калктуу конуштарда жалпы пайдалануудагы жерлерди күтүүнүн жана пайдалануунун эрежелери

21.1. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлерге жолдор, көчөлөр, тротуар, сквер, футбол аяңтасы, таштанды чогултуучу жерлер, үйлөрдө, үйдүн айланасындан дагы жерлер, чердак жана подвал, келмелөр, сугат арыктары кирет.

21.2. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлерди күтүүгө, сактоого жергиликтүү жамаат кол кабыш кылат.

21.3. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлердин чек аралары так аныкталып, чек белгилери коюлат.

21.4. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлерди менчикке сатуута тынуу салынат.

21.5. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлерге убактылуу соода, коомдук тамак-аш орундарын жайгаштырууга уруксат берилши мүмкүн.

21.6. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлер өзүнүн арналуу багытына жараша пайдаланылат.

22. Калктуу конуштарда жамаатын мүчөлөрүнүн биргелешкен пайдалануусундагы сугат суусун колдонуу эрежелери

26.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары калкты сугат суусун менен камсыз кылууга милдеттүү.

22.2. Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 21-беренесинин 2-белүгүнө ылайык, суу ресурстарын пайдалануу сууну чарбалык участокторду (огород, там арка) сугаруу үчүн пайдалануу, сугатка жана малды сугарууга пайдалануу маселелерин да камтыйт.

22.3. Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 161-беренесинин 2-белүгүнө ылайык, Айыл өкмөтү суу пайдалануучулар ассоциациясы (СПА) менен бирдикте бул максатта сугат суусун белүп берет, жергиликтүү жамааттын кичи көнчөши менен макулдашып, сугат суусун пайдалануунун убактысын жана көзектүүлүгүн бекитет, анын аткарылышын камсыз кылат.

22.4. Сугат суусун коромжусуз сапаттуу жана эсеби менен пайдалануу үчүн коомдук башталышта же суу пайдалануучулардын эсебинен ылайыктуу акы алып иштөөчү, айыл өкмөтү же (СПА) же жамаат тарабынан дайындалуучу жана көзөмөлдөнүүчү мураббын кызматы киргизилет.

22.6. Сууну максатка ылайыксız жана сарамжалысız пайдалануу (көзөмөлсүз сугаруу, жолго, кошунасынын огородуна чыгара жайып сууга жедирип зыян келтириүү, сууну сугарып бүткөндөн кийин башын бекитип бурбай таштап коюу) суу пайдалануу эрежесин орой бузуу болуп эсептелет жана суу пайдалануучунун айып төлөөсүнө алып келет. Аны уч күндүн ичинде жоюу боюнча чааларды көрбөө, айып пулун төлөбөө Абоненттин суу пайдалануу укугун чектөөгө алып келет.

22.7. Турак үйлөрдүн терриориясынын сугат суусунун арыгы оттүүчү белүгү Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине жана Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык коомдук сервигутта (ээсинин чектелген пайдалануусунда) турат.

Ошондуктан өзүнүн территориясы менен агып өтүп жаткан сугат суусун чектөө (буруп алуу, бууп коюу) усук бузуу болуп эсептелет, тоскоодлук токтоосуз жөнгө салынышы керек жана ал учун айып пул салынат.

23.1. Жергилиттүү жамааттын ичинде ийкемдүү мамиле, жашоого жагымдуу маанай, тынчтыкты жана коомдук биримдикти түзүү учун жергилиттүү жүрүш – туруштуу, адеп-ахлакты бекемдеөнүн мыйзамдарда аныкталбаган тартибин аныктоонун жана бекиттүүнүн эрежелери

.23.1 Коомдук жайлардагы жүрүш-туруштуун эрежелери (тартиби) коомдогу адамдардын ынгайлуу жана шашоосун жана өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылутта багытталган. Адептүүлүктүн жана этикеттин стандарттары - ар кандай кырдааллар учун бирдиктүү жүрүм-турум эрежелери. Бул ченемдерди ар кандай кырдааллар учун тушунуу, боюна синириүү жана аларды туура колдонуу адамдын жалпы маданиятынын ажырагыс болугу болуп саналат.

23.2. Жергилиттүү жамаатта өз аймагында калыптанып калган жүрүм-турум практикасын эске алуу менен саламдашуу адеби ақырындык менен жөнгө салынат. Адамдардын, айрыкча жаштардын арасында «Салам бериш - карыз, алик алыш - парыз», «жашка, мансапка, бирөөгө көз караптыкка карап салам берилбейт, салам базары учун бирдей болот», «бир күн туз таткан жерине мин күн салам бер», «жашы кичүүлөр жашы улууларга озунуп салам айтат», «топко улуу кишилер салам айтып кирип келсе, кичүүлөр ордунан турал алик алат», «кыргыз салтында обушуп учурашуу жоо», «жаш балдарды, кыздарды улуу адамдар учурашуу учурунда чекесинен өөп койсо болот», «атчан киши жеңи кишиге, улоодо, же кыбымылда бараткан адам токтол турганга, жаштар улууларга, жамаатка кирип келген киши ал жердегилерге салам айтат» деген эрежелерди түшүндүрүү жана аткарыльшина жетишүү ишке ашырылат.

23.3. Адамдардын, айрыкча жаштардын арасында коомдук жайда жүргөндөгү жүрүм-турумдун алеби - орду менен сүйлөө, айланадагылар менен сылык мамиледе болуу, какырыншыл-түкүрүнүп айлананы булгоо, жаман, орой жана уят сөздөрдү айттуу адамдын тарбиясыздыгы экендиги, маданияттуулук жашоону алда канча женилдөтө тургандыгы түшүндүрүлөт, аны ишке ашырууга жетишшилэт:

23.4. Айылда, башка калктуу пункттарда saat 23.00ден 07.00гө чейинки аралыкта жеке жана юридикалык жактарга үн басымынын жана ызы-чуунун жол берилгөн эң жогорку чегин бузууга, анын ичинде унду кайра чыгаруучу жана күчтүүчү түзүлүштердү колдонуу менен теменкү жерлерде "жымжырттык режимин" бузуута тыюу салынат:

23.5. Адеп-ахлакты бекемдеө, мыкты каада-салтты, үрп-адатты сактоо жана өнүктүрүү жарандардын керектөөлөрүн канааттандырууну гана шарты болбостон, жамааттын ички биримдигин бузуп, конфликттерге – чыр-чатактарга алып келүүчү жат аракеттерге карши туроонун куралы, жамаатта моралдык-этикалык биримдикти жана тилектеш жашоону орнотууну каражаты болуп эсептелет. Жалпы жамаат биримдик-ынтымакка келиш үчүн максат-тилек, карманган баалуулуктар негизинен бир багыттуу болушу керек.

23.6. Айыл аймагынын жамааты достук этикасын – бүгүнкү улут аралык ынтымактын ачкычын: "Эр доступу – эгиз, эл доступу – деңиз", "Эки эрдин доступу бир белден ашырат, эки элдин доступу мин белден ашырат", "бул менин елком, менин Ата журтум", "бала-бакырамдын келечеги, бак-таалайы ушул жер, ушул ал менен байланыштуу", "ушул елконун туусу, герби, гимни жана деми менен жашайм" эрежелерин жетекчиликке альшат.

24.7. Айылда жылына бир жолу «Айыл аймагынын күнү» еткерулет. Иш чараны жергилиттүү жамааттын кичи кенеши, демилтечи жарандар демилгелеп, лаярдан еткерушот. Майрамда ушул жылы үйлонгөн айыл аймагынын жигиттери жана турмушка чыккан айыл аймагынын кыздары, 60-, 70-, 80-, 90-, 100-жашка чыккан арлагерлер, чон спорттук, маданий, илимий женишке жетишкендөр жана башка белгилүү иисандар, айыл аймагынын жетишкендөр, айыл аймагынын келечектеги өнүгүүсү туралуу айтылат, жергилиттүү калк ичинен чыккан таланттар концерт беришет.

23.8. Айылда жылына бир жолу мектеп бутурчуларунун «акыркы конгуроо» күнүндө 60-, 70-жашка чыккан ардагерлер, айыл аймагынын мыкты адамдары айыл бийиктен обзор болуп көрүнген бийик жерге чыгып, жаштарга айыл аймагынын мындан аркы тағдырын, келечегин курууну эстафета катары тапшырып беришет. Бул күнү ушул айыл аймагынын ийгиликке жетишкен окумуштуу, илимпаз, кадырлуу ардагерлери сыйктуу инсандары кантин максатына жеткендиги, ал үчүн канча мээнет короткондугу тууралуу айтып берүү менен келечек жаш муундарга дем беришет.

23.9. Типтүү уставдын ушул балумундегү эрежелерди аткарбоо үчүн жазалоо каралат.

24. Үй бүлөлүк салтанаттарды откерүүнүн эрежелери

24.1. Айыл аймагынын жамааты баланын төрөлүшү, кыз берүү, келин алуу, кудалашуу, конок күтүү, тартуу берүү сыйктуу үй бүлөлүк салтанаттарды откерүүнү, күнделүк жашоо-тиричилик, кийим-кечек, тамак-аш ж. б. байланыштуу эң маанилүү, эң негизги салт-адаттарды калыбына келтирүүнү, заманга жараша жаңылоону, акырындык менен жайылтат (жалпы колдонууга киргизет).

24.2. Үй бүлөлүк салтанаттардын кайсы түрлөрүн кандай тартипте откерүүнүн эрежелери алдын ала жергилитүү жамааттын мүчөлөрүнүн бул маселе боюнча пикирлерин сурал билүү, иликтоо менен башталыш, ыгы жок шандануучулукка жана мактансычка жол бербөө тууралу ата-баба жөрөлгөлөрүн эске алуу менен жергилитүү жамааттын мүчөлөрүнүн жергилитүү жамааттын мүчөлөрүнүн жыйындарынын, чогулуштарынын жана курултайынын чечимдери менен бекитилет.

24.3. Мыйзамдарда жана Президенттин Жарлыктарында каралган ысырапкорчулукка жол бербөө талантарын, жергилитүү же башка жамааттардын жакши тажрыйбасын эске алуу менен үй бүлөлүк салтанаттарды откерүүнүн убагы, орду, узактыгы, катышуучу адамдардын жана колдонулуучу автоунаалардын, союзуучу малдын жана берилүүчү белектердин жана тартуулардын түрү жана көлемү боюнча так чектөөлөр жамаат тарабынан белгиленет.

25. Маркумду акыркы сапарга узатуу, эскерүү иш чарапарын откерүүнүн эрежелери

25.1. Маркумду акыркы сапарга узатуу, эскерүү иш чарапарын откерүүнүн эрежелери алдын ала жергилитүү жамааттын мүчөлөрүнүн бул маселе боюнча пикирлерин сурал билүү, иликтоо менен башталыш, ыгы жок шандануучулукка жана мактансычка жол бербөө тууралу ата-баба жөрөлгөлөрүн эске алуу менен жергилитүү жамааттын мүчөлөрүнүн жергилитүү жамааттын мүчөлөрүнүн жыйындарынын, чогулуштарынын жана курултайынын чечимдери менен бекитилет.

25.2. Маркумга байланышкан иш чарапарына сөөк коюу, кыркылык берүү, аш берүү кирет. Мыйзамдарда жана Президенттин Жарлыктарында каралган ысырапкорчулукка жол бербөө талантарын, жергилитүү же башка жамааттардын жакши тажрыйбасын эске алуу менен жогоруда аталган иш чарапарын откерүүнүн убагы, орду, узактыгы, союзуучу малдын жана берилүүчү белектердин жана тартуулардын түрү жана көлемү боюнча так чектөөлөр жамаат тарабынан белгиленет.

26. Жергилитүү жамааттын мүчөлөрүнүн арасындагы ар кандай пикир келишпестиктерди, чыр-чатактарды чечүүнүн эрежелери

26.1. Жергилитүү жамаат жергилитүү мааниледи маселелер, анын ичинде жамааттын ички жашоо-тиричилигинин маселелери боюнча ар кандай коллективдүү пикир келишпестиктерди, чыр-чатактарды талаштарды чечет.

26.2. Пикир келишпестик, чыр-чатақ деп жогорудагы көрсөтүлгөн маселелер боюнча дал келбетен максаттары бар же бар деп ойлошкон экиден ашык тараптардын ортосундагы мамиле түшүнүлөт.

26.3. Пикир келишпестик менен чыр-чатактардын себеби ресурстардын жетишсиздиги, кызыкчылыктардын айырмачылыгы, ар түрдүү баалуулуктарды

тутунгандык, маалыматтын жетишсиздиги, адамдын керектөөлөрүн канатташыруу же тебелеп-тепсөлөө, жана башкалар болушу мүмкүн. Пикир келишестиктер менен чыр-чатактар деструктивдүү (абалдын туруктуулугун бузуучу) гана бозбостон конструктивдүү (кейгейду чечүүнүн жаны жолун сунуштоочу, абалды туруктаптыруучу) да болот.

VI. Жергилиттүү жамааттарда жарандардын өз алдынча уюмдашынын экономикалык – чарбалык негиздери

27. Жергилиттүү жамааттын онуктурүү жана кайрымдуулук фондусу

27.1. Жергилиттүү жамааттын мүчөлөрүнүн чогулуштардагы сунуштарынын негизинде жергилиттүү бюджетке көз карандысыз каражатка ээ болуу, жамааттын Онуктурүү жана кайрымдуулук фондун түзүү учун жамааттын мүчөлөрү ыктыярдуу ездөрүне ездеру салык салуу жолу менен жылына бир жолу 500-5000 сом өлчөмүндө ачкалай салым кошушат.

27.2. Онуктурүү жана кайрымдуулук фонду «Коомдук фонд» катары коммерциялык эмес уюм катары мамлекеттик каттоодон отот жана мыйзамга ылтайык аракеттешет.

27.3. Онуктурүү жана кайрымдуулук фондунун каражаттары жергилиттүү маселелерди чечүү боюнча долбоорлорго жана кайрымдуулук иштерине жумшалат.

VII. Корутууду жоболор

28. Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу сыйлоо чаралары

28.1. Ушул Уставдын таланттарын үлгүлүү аткарғандыгы, жергилиттүү маанидеги маселелерди чечүүтө жигердүү катышкандыгы, жеке жана үй-бүлөлүк үлгүлүү журум-туруму, кайрымдуулук ишмердиги, спонсорлугу, аймактын социалдык-экономикалык онуттуусуне айын комек көрсөткөндүгү, жергилиттүү жамаатка кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртууга катышкандыгы учун тийиштүү жарандарга карата теменкүдөй моралдык жана материалдык сыйлоо чаралары колдонулушу мүмкүн:

- алкыш жарыялоо;
- баалуу белектер, башка материалдык жана ачкалай сыйлыктар менен сыйлоо;
- грамоталар менен сыйлоо;
- "Мыкты үй-бүлө", "Үлгүлүү үй", "Үлгүлүү көчө", "Үлгүлүү айыл" ардактуу наамдарын ыйгаруу;
- жамааттын Ардак тастасына илүү;
- жамааттын Ардак китепчесине киргизүү;
- "Шаардын артактуу жараны" наамын ыйгаруу;
- "Айыл аймагынын ардастуу жараны" наамын ыйгаруу;
- "Айылдык аймактын ардастуу жараны" наамын ыйгаруу;
- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого корсөтүү.

28.2. Моралдык жана материалдык сыйлоо чараларын колдонуу томенкү тартыпте жүргүзүлөт:

- жамааттын мүчөлөрүн сыйлоого көрсөтүү демилгеси жашоочулардын жыйынына (чогулушуна), аксакалдар сотторуна, коомдук уюмдарга, аймактык коомдук өз алдынча башкарууларга, айыл өкметунүн башчысына, жергилиттүү кенештин депутаттарына, жергилиттүү кенештин терагасына таандык;

- алкыш жарыялоо, баалуу белектер, башка материалдык жана ачкалай сыйлыктар менен сыйлоо, грамоталарды тапшыруу, "Мыкты үй-бүлө", "Үлгүлүү үй", "Үлгүлүү көчө", "Үлгүлүү айыл", "Үлгүлүү шаар" ардактуу наамдарын ыйгаруу жөнүндө чечим шаар мэрине же айыл өкметунун башчысы тарабынан кабыл алынат;

- Ардак тектасына илүү. Ардак китечесине киргизүү, "Айылдын артактуу жараны", "Айыл аймагынын ардактуу жараны", наамдарын ыйгаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого көрсөтүү женунде чечим өкмет башчысынын сунуштамасы боюнча жергилиткүү кенеш тарабынан кабыл алынат.

28.3. "Айылдык аймактын ардактуу жараны" наамы жергилиткүү жамааттын же жогорку наамы болуп саналат, ал айылдык аймактын онутгүшүнө езгечө салым кошкондуу учун жергилиткүү кенештин чечими менен берилет. Жергилиткүү кенеш "Айылдык аймактын ардактуу жараны" наамы бар аламдар учун атайын женилдиктерди, ошондой эле алар учун стипендияларды жергилиткүү бюджеттин каражаттарынын чектериnde Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана башка материалдык сыйлыктарды белгисей алат.

29. Жергилиткүү жамааттын Уставын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

Ушул Уставдын тазалттарын бузган жергилиткүү жамааттын мучалерүнө карата коомдук айылтоо чаралары колдонулушу мүмкүн.

30. Жергилиткүү жамааттын Уставын кабыл алуунуи жана озгортууну тартиби

30.1. Жергилиткүү жамааттын Уставынын долбоору айыл өкметүнүн башчысынын чечими менен түзүлген жумушчу топ тарабынан иштелип чыгат.

30.2. Жумушчу топтун курамына төмөнкүлөр кирет:

- жергилиткүү кенештин төрагасы;
- айыл өкметүнүн башчысы;
- жергилиткүү кенештин депутаттары;
- айыл өкметүнүн аппаратынын кызматкерлери;
- жергилиткүү жамааттын мучалеру .

30.3. Курултайдын делегаттары, ошондой эле жыйындын (чогулуштун) катышуучулары, жергилиткүү жамааттын мучалеру Уставдын долбоору боюнча сынниктерди жана сунуштарды киргизүүге укуктуу.

30.4. Айыл өкметүнүн башчысы Уставдын долбоорунун акыркы вариантын жумушчу топ тарабынан иштелип чыккандан кийин жергилиткүү кенештин каросуна кабыл алуу учун киргизет.

30.5. Жергилиткүү кенештин Уставды бекитүү жонундо токтому жергилиткүү кенештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добуштары менен кабыл алынат.

30.6. Кабыл алынган Уставга карата өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү демилгеси жергилиткүү жамааттын мучалерүнүн учтөн биринен кем змес сандагы мучалеру же жергилиткүү кенештин депутаттарынын жалпы санынын учтөн биринен кем змес сандагы тиешелүү жергилиткүү кенештин депутаттарынын тобу тарабынан демилгелениши мүмкүн.

30.7. Жергилиткүү жамааттын Уставы аны (Уставды) бекитүү жонунде жергилиткүү кенештин токтому тийиштүү расмий булактарда жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Күчүнө киргендөн кийин жергилиткүү жамааттын Уставын бекитүү тууралуу жергилиткүү кенештин токтомунун көчүрмөсү Уставдын текстин тиркөө менен ченемдик укуктук актылардын Мамлекеттик Реестрине киргизүү учун Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин аймактык белүмүнө жиберилет.

Өзгөрүш айылдык аймагынын башчысы :



3. Надырбаев